

Rast makamında ağır semai

Hoca Abdül Kadir'in

A — hi ma hi — me — — — n der me — ki te bü — — — — —

men de — — — — r se ri — — — — re — h mun ta — — — — zir

A — h ya — — — — mu a — — — — l lim ye — — — — k ze ma

— n o se — — — — r vü ra — — — — a — — — — za — — — — di kün

Ah tir lâ ti — ri lâ — — — — ye le — l le — l li — — — —

tir lâ ti — ri ye — — — — le le l le — l le li va — — — —

y tir lâ ti — ri lâ — — — — tir lâ ti — ri ye le — — — —

le l le le l le — l li va — — — — y ey şa — — — — hi me

— n ya — — — — mu a — — — — l lim ye — — — — k ze ma

— n o se — — — — r vü ra — — — — a — — — — za — — — — di kün

(Ah!) mahi men der mektebü men der seri reh muntazır

ya muallim yek zaman ol serv ra azad kün

terennüm

ah! tir lâ tir lâ ye le l lelli tir lâ tir ye le l le l le l li vay

tir lâ tir lâ tirlâ tir ye le l le l le l li vâ y ey şahi men vay (ya muallim.... ilah)

(Bend-i sani)

Sevdiğim mekteptedir ben yollar üzre muntazır

Ey muallim bir zaman ol servi azad eyle gel